

**ТИЛИМИ**

**A.T. Карымшакова,  
БГУ**

## **КЫЗМАТЧЫ СӨЗ ТҮРКҮМДӨРҮНДӨГҮ ОРЧУНДУУ МАСЕЛЕЛЕР ТУУРАЛУУ**

Кыргыз тил илиминде (т.а., ЖОЖдор учун чыккан грамматикаларда, справочниктерде, энциклопедиялык сөздүктөрдө) кызматчы сөз түркүмдөрү жөнүндөгү айрым орчундуу маселелер, биздин пикирибизче, бүтүнкү күнгө чейин бир түрдүү каралбай, б.а., илимий жактан бирдей дөңгөлдө сыйпатталып берилбей келе жатканына күбө болобуз. Мындай жагдайдын кыргыз тилиндеги илимий басылмаларда орун алышы терен билим алууну жана алган билимин андан ары улантууну эңсеген жаштарбызыды илимде чаташып калуга алып келиши мүмкүн деген ой менен бул макаланы жазууну туура көрдүк. Биз сөз кылууну эп көргөн маселелер түркологияяда эчак эле кандидаттык диссертациялардын дөңгөллиниде гана эмес, докторлук диссертациялардын дөңгөллиниде да каралып илимий негизде тиешелүү дөңгөлдө туура, так чечилгенин көрүүгө болот. Ошондой болсо да, тилеме каршы, түркологияядагы илимий жетишкендиктер айрым гана кыргыз тилиндеги эмгектерде берилүү менен чектелип, жарык көргөн бардык илимий басылмаларда бир кылка болуп берилбей, бирдей дөңгөлдө каралбай келет. Ал маселенин бири – дегелे кызматчы сөз түркүмдерүнө кайсы сөздөрдүн тобу кирет, алар канчага болунот деген маселе. Экинчиси – кызматчы сөз түркүмдерүнө берилип жүргөн аныктаамалар канчалык дөңгөлдө туура деген маселе. Эми булардын ар бирине өз-өзүнчө токтололуу.

1-маселе боюнча биз илимий эмгектерди (ЖОЖдор учун чыккан грамматикаларды, справочниктерди, энциклопедиялык сөздүктүү) анализдеп чыкканда төмөнкү эмгектерде кызматчы сөз түркүмдерүү төрт топко болунүп, аларга жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр киргизилген. Карапыз: “Кыргыз адабий тилинин грамматикасы” (-Ф.: Илим, 1980, 476-б.); Абдувалиев И., Садыков Т. “Азыркы кыргыз тили”. Морфология (-Б., 1997, 276-б.); Абдувалиев И. “Кыргыз тили”. Морфология боюнча лекциялар курсу (-Б., 2003, 185-б.); “Азыркы кыргыз адабий тили” (-Б., 2009, 475-б.). Справочниктерде: Дайканов К. “Кыргыз тили таблица түрүндө” (Алматы, 1989, 294-296-б.); Дайканов К. “Кыргыз тилинин көрсөтмө куралдары” (Алматы, 1990, 296-300-б.); Усөналыев С. “Кыргыз тилинин справочники” (Б.; 2010, 92-б.). Ал эми “Грамматика киргизского литературного языка”. Часть 1. Фonetика и морфология (-Ф.: Илим, 1980, с.365-378) аттуу эмгекте кызматчы сөз түркүмдерүнө жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр жана андан тышкary эмнегедир жардамчы атоочтор киргизилген.

Жогорудагылардан айырмаланып, төмөнкү эмгектерде кызматчы сөз түркүмдөрү жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр болуп уч топко болунгөн. Факты-

ларга кайрылалы: Давлетов С., Кудайбергенов С. “Азыркы кыргыз тили”. Морфология (-Ф.: Мектеп, 1980, 214-б.); “Кыргыз тили” (Пед.институттар учун) (-Ф.: Мектеп, 1986, 215-224-б.); “Кыргыз тили”. Энциклопедиялык окуу куралы (-Б., 2004, 228-б.).

Өйдөкү анализдер көрсөткөндөй, модалдык сөздөр кыргыз тилинде чыккан илимий эмгектердин басымдуу болуундө кызматчы сөз түркүмдерүнүн тутумунда каралган. Бирок айрым эмгектерде алар (модалдык сөздөр) кызматчы сөз түркүмдерүнө көшүлбай ез алдынча лексика-грамматикалык категория катары каралган. Кыргыз тил илиминде мындай оошкыйыш, чар-жайыгтыктар кайдан келип чыккан жана кайсы көз караш илимий жактан негиздүү деген мыйзам ченемдүү суроо жарагат. Муну аныктап-тактап алуу учун түркологиялык эмгектерди сыйдырып бир карап чыгып, окумуштуулардын пикирлерин анализдеп, бир жыйынтыкка келүү кыргыз тил илими учун мезгилидин талабы деп эсептейбиз.

Түркологиялык эмгектерге назар салып караганыбызда айрым эмгектерде модалдык сөздөр кызматчы сөз түркүмдерүнүн ичинде каралып келгени менен (кыргыз тил илиминдеги чаташуулар ушул жактан келген десе болот), негизинен фундаменталдуу эмгектерде модалдык сөздөр жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөрден болунүп берилген жана мындай болуп болунүп берилишинин себеби ал эмгектерде далилдер менен айтылган. **Маселен:** Кызматчы сөз түркүмдөрү боюнча филология илимдеринин доктору илимий даражасын алган Ф.Р.Зейналов менен К.К.Молгаждаровун эмгектеринде кызматчы сөз түркүмдерүнө учөө: жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр кирет деп конкреттүү маалымат берилет. Сөзүбүз куру болбош учун ал окумуштуулардын пикирлеринен берели. Азербайжан окумуштуусу Ф.Р.Зейналов өзүнүн кызматчы сөз түркүмүнө арналган фундаменталдуу эмгегинде: “Служебные части речи в тюркских языках – послелоги, союзы, частицы”, - деп таңтак билдириет (Зейналов, 1971, с. 6; Зейналов, 1966, 5-9-б.). К.К.Молгаждаров болсо: “Казак тилинде кызматчы сөздөр маанилик кызматына карай бөлүкчөлөр, жандоочтор, байламталар болуп учкө болунот жана алар ич ара лексика-грамматикалык маанилерине байланыштуу бир нечеге болунот”, - дейт (Молгаждаров, 2012, 173-б.). Ошондой эле башкыр тилинин грамматикасында, Н.К.Дмитриевдин, А.М.Щербактын, Ю.С.Масловдун эмгектеринде модалдык сөздөр кызматчы сөз түркүмдерүнүн тутумунда каралбай, ез алдынча каралыш керек деп, анын себептерин аныктаамаларында, билдириүүлөрүндө чагылдырышат. Карапыз: “Модальные слова как по своему лекси-

ческому составу и семантическому содержанию, так и по способу функционирования в предложении представляют собой своеобразный класс, не имеющий прямого отношения ни к одной из других частей речи”, - деп айтылат “Грамматика современного башкирского литературного языка” (-М.: 1981, с.330) атту эмгекте. Мындан пикир, биздин ообузча, тээ кыркынчы жылдары эле жараглан. Себеби Н.К.Дмитриев башкыр тилинин грамматикасында: Модальные слова представляют собой нечто среднее между отдельным словом и частицей. По функции это – частицы, а по своей фонетике и этимологии отдельные слова”, - деген (Дмитриев, 1948, с.131). А.М.Щербак болсо: “Модальные слова выражают субъективную модальность и располагаются между самостоятельными и служебными частями речи, обнаруживая существенные признаки и тех и других”, - дейт (Щербак, 1987, с.43). Бул жерде жогорку ойлордун бышыкташып жатканын байкоого болот. Ю.С.Масловдун эмгегинен да ушундай эле көз карашты жолуктура алабыз: “Отдельную группу, промежуточную между знаменательными и служебными словами, составляют оценочные или модальные слова” (Маслов, 2006, с.172).

Жыйынтыктап айтканда, аталган проблема боюнча адис окумуштуулар кызматчи сөз түркүмдөрүнүн саны учөө гана жана аларга жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр кирет, ал эми модалдык сөздөр өз алдынча лексика-грамматикалык категория деген туура бүтүмгө алар көптеңген илимий анализдерден соң гана келишкен. Илимдеги мындан көз карашты (kyzmatchi сөз түркүмдөрү учөө гана, ал эми модалдык сөздөр өз алдынча каралыш керек) биз да абдан туура деп эсептейбиз. Ошондуктан мындан аркы кыргыз тили боюнча чыккан илимий эмгектерде жогоркудай чар-жайыттуулуктарга жол берилбестен, ардайым ушул туура жыйынтык-пикир орун алыши азбел деп эсептейбиз.

Тактоону талап кылган 2-маселе – кызматчи сөз түркүмдөрүндө лексикалык маанинин бар же жоктугы жөнүндөгү маселе. Ал учүн алгач кыргыз тили боюнча жарык көргөн илимий эмгектердеги аныктамаларга назар салып, караш чыгалы: Бул жерде белгилей кетчү нерсе, кыргыз тил илими боюнча айрым эмгектерде кызматчи сөз түркүмдөрүне жалпы аныктама берилбей эле, жөн гана алардын бөлүмдору жөнүндө маалымат берилип, же алардын кызматчи сөз түркүмдөрү экенин билдирген терминди жазуу менен чектелип, же кызматчи сөз түркүмдөрү башка термин менен аталаш, анан алар сыйпатталыш берилгенин көрөбүз. Демек, бул жерден кызматчи сөз түркүмдөрүндөгү лексикалык дагы, грамматикалык дагы маани жөнүндө эч нерсе биле албайбыз. Мисалы: С.Давлетов, С.Кудайбергеновдor “Кызматчи сөздөр” деген тема кооп, анан “Кызматчи сөздөр өз ичинен уч сөз түркүмүнө болунот: 1) байламталар, 2) жандоочтор, 3) бөлүкчөлөр”, - деп бүтүрүштөп да, анан алардын ар бири жөнүндө маалымат берүүгө өтүштөп (Давлетов, Кудайбергенов, 1980, 214-б.). “Кыргыз тили” (Пед.институттар учун) аттуу колективдүү эмгекте “Кызматчи сөздөр” деп тема коюлуп, дароо эле алардын бөлүнүштерүү жөнүндөгү маселе карала баштайды (Кыргыз тили, 1986, 215-б.). Ал эми “Кыргыз адабий тилинин грамматикасында” (-Ф., 1980, 475-б.) “Маани бербөөчү сөз түркүмдөрү” деген тема коюлуп, текст ичинде “Сөздөрдүн маани бербөөчү тобуна өзүнчө жеке турганда конкреттүү лексикалык маанинге ээ эмес сөздөр кирет”, - деген маалымат берилет.

Ал эми төмөнкү лингвистикалык эмгектерде кызматчи сөз түркүмдөрүнө берилген аныктамалар бири-бирин кайталап, маани-мазмун жагынан окошоо экенин көрө алабыз. Анда эмсесе айтылгандарга катары менен токтололу: И.Абдувалиев, Т.Садыковдун “Азыркы кыргыз тили”. Морфология (-Б., 1997, 275-б.) жана И.Абдувалиевдин “Кыргыз тили”. Морфология боюнча лекциялар курсу (-Б., 2003, 184-б.) аттуу эмгектерде: “Кызматчи сөз түркүмдөрү өз алдынча лексикалык маанинге ээ болбой, сүйлемдө нелизги сөз түркүмдөрүнө кошумча грамматикалык маани тартуулайт. Булар маани бербөөчү сөз түркүмдөрү деп аталаат”, - деген аныктаманы беришет. “Грамматика киргизского литературного языка”. - Часть 1. Фонетика и морфология (-Ф., 1987, с.344) аттуу эмгекте: “Служебные части речи характеризуются отсутствием самостоятельного конкретного лексического значения, неспособностью выполнять функции отдельных членов предложения и ролью показателей семантико-синтаксических отношений между знаменательными словами или частями предложения”, - деп айтылат. С.Усоналиевдин “Кыргыз тилинин справочники” китебинде: “Оз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдире албаган, сүйлемдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлем менен сүйлемдүй байланыштырып турган сөздөр кызматчи сөздөр деп аталаат”, - дейт. “Кыргыз тили”. Энциклопедиялык окуу куралында (-Б., 2004, 227-б.): “Кызматчи сөздөр – сөздөрдүн, сүйлемдердүн, сөз түркүмдөрүнүн өз ара семантика-синтаксистик байланыштарын көрсөтүп же аларга кошумча маани киргизип турган сөздөр (сөз түркүмдөрү)”, - деп берилет. Бул энциклопедида кызматчи сөз түркүмдөрүндөгү лексикалык да, грамматикалык да маани жөнүндө сөз жок. Демек, аталган аныктаманы кызматчи сөз түркүмдөрүнө берилген толук аныктама деп эсептөөгө болбайт.

Жогорудагы келтирилген аныктамалардан айырмаланып “Азыркы кыргыз адабий тили” (-Б.; 2009, 475-б.) китебинде томонкүдөй жаңы көз караштагы аныктама берилген: “Кызматчи сөздөр негизги сөз түркүмдөгү сөздөрдөн айырмаланып, лексикалык мааниси кандайлып бир даражада басандап, грамматикалык мааниси басымдуу болгон сөздөрдүн катарына жатат, жеке өзүнчө сүйлем мүчөсү катары да колдонулбайт. Алар, негизинен, сүйлем ичиндеги толук маанилүү сөздөрдүн синтаксистик жана семантикалык жактан өз ара кандай катышта тургандыгын көрсөтөт”.

Кыргыз тили боюнча жазылган эмгектердеги аныктамаларды жыйынтыктап келгенде кызматчи сөз түркүмдөрү боюнча уч түрдүү көз караш орун алганин байкоого болот: 1. Кызматчи сөз түркүмдөрү өз алдынча лексикалык маанинге ээ болбогон сөздөр. 2. Кызматчи сөз түркүмдөрүндө лексикалык да, грамматикалык да маани жөнүндө маалыматтын жоктуу. 3. Кызматчи сөз түркүмдөрүндө лексикалык маани басаңдаган, грамматикалык маани басымдуу болгон сөздөр.

Жыйынтыктап айтканда, кыргыз тил илиминде бүгүнкү күнгө чейин берилген аныктамалардын дээрлик бардыгында десек да болот (2009-жылкы “Азыркы кыргыз адабий тилин” кошлогондо), тилекке каршы, кызматчи сөз түркүмдөрү өз алдынча лексикалык маанинге ээ болбогон сөздөр катары сыйпатлатат.

Ушул проблемага байланыштуу түркологияда кандалай ой-пикирлер бар экенин билүү максатында биз негизинен кызматчы сөз түркүмдөрү боюнча атайдын илимий иликтөөлөр жүргүзгөн окумуштуулардын эмгектерин карал чыгууну туура таптык.

Анда кызматчы сөз түркүмдерүндө маани барбы, болсо ал маани кандалай маани, лексикалык мааниби, же грамматикалык мааниби, же лексика-грамматикалык мааниби деген суроо откон кылымдын 50-60-жылдарында эле курч турганын көрүгө болот. Ушул маселени кандалдыр бир деңгээлде чечүү максатында А.В.Юрин “Кызматчы сөздөрдүн семантикасы жөнүндөгү маселеге карата” аттуу орус тилинде эмгек жазат. Анда ал: “Эгер лексикалык маани болбосо, анда грамматикалык маани да жок. ...сүйлөм ичинде кызматчы сөздөрдүн ар түрдүү синтаксистик катнашты билдириүүсүнө карай аларды лексика-грамматикалык бирдик катары сыйпаттоого болот”, -дейт (Юрин, 1960). Бул аныктамадан улам А.В.Юрин кызматчы сөз түркүмдөрүндө лексикалык да, грамматикалык да маани бар экенин танбаганын көрүгө болот.

Кызматчы сөз түркүмдөрүнүн бири болгон бөлүкчөлөрдө лексикалык маани барбы же жокпу деген илимдеги жогорудағыдан эле талаш-тартыш маселеге карата илимпөз Е.Т.Черкасованын пикирин берип коюу да орундуудай. Себеби бул окумуштуунун пикири жалаң гана бөлүкчөлөргө эмес, жалпы эле кызматчы сөз түркүмдөрүнө тиешелүү: “Вообще же споры о “лексичности” или “нелексичности” значений, выражаемых частиями по существу беспредметны: служебные слова отличаются от самостоятельных слов в первую очередь тем, что их семантика выступает в преобразованном виде, обеспечивающем возможность выражения ими обобщенных значений, близких к grammatischen” (Черкасова, 1967, с.9). Е.Т.Черкасова бул билдириүүсү аркылуу кызматчы сөз түркүмдөрүндө лексикалык маани таптакыр жок болуп кетпестен, ал маани грамматикалык маанинге жакындағанын, т.а., грамматикалык маани басымдуу болуп, лексикалык маани ылдыйлаганын белгилеп жатканын баамдоого болот. Ал эми А.М.Щербак: “Степень утраты послелогами лексических значений и уровень грамматикализации неодинаковы, хотя можно с уверенностью сказать, что большая часть их в той или иной мере сохраняет семантику знаменательных слов”, -дейт (Щербак, 1987, с.56). Бул окумуштуу да кызматчы сөздөрдө (т.а., жандоочтордо) лексикалык маани биротоло жок болуп кетпестен сакталарын, себеби грамматикализация процесси ар кандай деңгээлде болорун билдириет.

Аталган маселеге кен-кесири тотолгон адис окумуштуу катары филология илимдеринин доктору К.К.Молгаждаровду эсептөөгө болот. Ал көмөкчү сөздөр деп кызматчы сөз түркүмдөрүнөн тышкary жардамчы атоочтор менен жардамчы этиштерди атап, алар жөнүндө төмөнкүдөй ойлорун докторлук диссертациясында да, илимий монографиясында да билдириет: бириңчиден, ал “А.А.Реформатский, А.И.Смирнищий, Н.К.Дмитриев, Х.М.Ходжиллаев, Л.С.Бархударов, В.М.Жирмунский, Н.Хаджыеминоглы, М.Оразов көмөкчү сөздөрдө лексикалык да, грамматикалык да маани болот деген пикирди колдошот”, -дейт. Экинчиден, “Жалпы көмөкчү сөздөрдүн маанинине байланыштуу айтылган Л.С.Бархударов, В.М.Жирмунский, А.А.Реформатский, М.Оразов, А.И.Смирнищий ж.б. пикирине таянып, көмөкчү сөздөрдүн тобунун ар түрдүү кызматына шайкеш лексика-грамматикалык

семантикасы болорун жана аны көмөкчү кызматка оошкон сөздүн жана сыйпаттагы мааниси деп билебиз”, -дейт да, үчүнчүдөн, жогорудагы ой-пикирлерин жыйынтыктап келип, К.К.Молгаждаров бул сөздөрдүн тобуна төмөнкүдөй өзүнүн котурунду аныктамасын берет: “Негизинен кызматчы сөздөр деп, сөз менен сөздү жана сүйлем менен сүйлемдү байланыштыруу үчүн колдонулган, өздөрү айкашкан сөздөрдүн түшүнүктөрү аркылуу боектор берип, аларга ортот болуп, форма жагынан жыйынтыкталган, лексика-грамматикалык мааниси бар сөздөр экендиги анык”, -дейт (Молгаждаров, 2012, 35, 40, 174-б.). Ал эми бөлүкчөлөр боюнча жана модалдык сөздөр боюнча көлөмдүү монографияларды жараткан якут окумуштуусу Н.Е.Петров: “Частицы занимают промежуточное положение между самостоятельным словом и аффиксом”, -деген оюн айтат (Петров, 1978, с. 19). Бул окумуштуунун болгукчөлөрдү маани берүүчү сөздөр менен мүчөлөрдүн ортосундагы корунуш катары кагарынын алардагы лексикалык маанини да, грамматикалык маанини да жокко чыгарбаганы деп эсептөөгө болот.

Жогорудағыларды жыйынтыктап келип, биз кызматчы сөз түркүмдөрүнө төмөнкүдөй аныктама ыйгардык: “Сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзге ар кандай копшумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлемдү байланыштырып турган, негизги сөз түркүмүнөн айырмаланып, лексикалык мааниси кандалдыр бир дарражада басандаган, грамматикалык мааниси басымдуу болгон сөздөрдүн тобу кызматчы сөз түркүмдөрү деп аталаат”.

Окумуштуулардын ой-пикирин жалпылаштырганда кызматчы сөз түркүмдөрү грамматикалык гана категория эмес, алар лексика-грамматикалык категория деген бүтүмдөрүн туура деп эсептөөгө болот. Эгер алар грамматикалык гана категория катары кагалса, анда кызматчы сөз түркүмдөрү сөз болуудан калып, грамматикалык гана мааниси бар тилдик караткат катары илимде алар аффикстер (мүчөлөр) сияктуу милдет аткарып калмак. Ал эми бул сөз түркүмдөрү кызматчы сөз түркүмдөрү деген статуска ээ болуш үчүн алар лексика-грамматикалык катар жаттар деп аталашы керек. Кызматчы сөз түркүмдөрүнө арналган атайдын түркологиялык иликтөөлөрден алар ушундай деп аталарын көрдүк. Демек, алар негизги сөз түркүмдөрү эмес, кызматчы сөз түркүмдөрү болсо дагы мүчө эмес, сөз деп таанылат. Ошондуктан алар негизги сөз түркүмдөрү сияктуу эле сөздүктөрдө кен-кесири орун алышы келет. Ал эмес сырткы түрү жагынан мүчөгө жакындаап бараткан кызматчы сөз түркүмдөрү да сөздүктөрдө жолугат. Мисалы: гана, го, миш (Юдахин, 1965, 176, 177, 529-б.). Ошол себептүү кызматчы сөз түркүмдөрүнө лексикалык маани басымдуу деп берилгени максатка ылайыктуу дешет адис окумуштуулар.

Жыйынтыктап айтканда, биз кыргыз тил илими учун башын ачып алуу зарыл деп эсептеген эки маселле тен түркологияда атайдын илимий изилдеөлөр аркылуу мурдараак эле чечилгени менен, алар өзүнчө илимий көз караш катары кыргыз тил илими боюнча улам жарык көрүп жаткан эмгектерге толук кандуу киргизилбей келет. Биздин пикирибизче, түрк тилдер илимдинде мындај жаңылыктар кыргыз тил илиминен да дароо, толугу менен, ошондой эле так орун алышы зарыл.

## **БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫҚ УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ**

---

### *Адабияттар*

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009, 475-507-б.
2. Грамматика киргизского литературного языка. Часть 1. Фонетика и морфология. –Ф.: Илим, 1987, 344-365 с.; 378-400 с.
3. Грамматика современного башкирского литературного языка. М., 1981, с.323-329; 351-358.
4. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. –М.; -Л., 1948, с.131.
5. Зейналов Ф. Служебные части речи в современных тюркских языках. (На материале огузских языков). Автореф. дис. ... докт. филол. наук. –Баку, 1966, 84 с.
6. Карымшакова А.Т. Кыргыз тилинин морфологиясынын жана лексикологиясынын маселелери. (Макалалар жыйнагы). –Б., 2009, 158 б.
7. Карымшакова А.Т. Частицы в современном кыргызском языке.-Б.: Мектеп, 1998, 158 с.
8. Кыргыз тили: Энциклопедиялык окуу куралы. –Б., 2004.
9. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. Учебник. 5-ое изд. –М., 2006, с.172.
10. Молгажларов К.К. Турк тилдериндең көмөкчү сөздөрдүн калыштанышы жана өнүгүшү (байыркы, орто, азыркы түрк тилдеринин материалдарынын негизинде. –Б., 2012, 251 б.
11. Оразов М. Служебные имена в тюркских языках. (На основе материала современного казахского, узбекского, туркменского языков). Автореф. дис. ...канд. филол. наук. –Ташкент, 1970, 24 с.
12. Петров Н.Е. Модальные слова в якутском языке.-Якутск, 1964.
13. Петров Н.Е. Частицы в якутском языке. –Якутск, 1978.
14. Цой А.С. Служебные слова как объект русской лексикографии. –М., 2008, с. 132-174.
15. Черкасова Е.Т. Переход полнозначных слов в предлоги. –М.,1967, с.9.
16. Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. (Наречие, служебные части речи, изобразительные слова). –Л.: Наука, 1987, с.50-122.
17. Юдахин К.К. Кыргызча-орусча сөздүк. –М., 1965.
18. Юрин А.В. К вопросу о семантике служебных слов. – Чарджоу, 1960.